

ААК «Мбанк»

2025-жылдын үчүнчү чейрегине карата маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча отчет

Бул отчет 2019-жылдын 30-октябры № 2019-П-12/54-4-(НПА) саны менен бекитилген «Коммерциялык банктардын ишмердүүлүгү тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга коюлуучу талаптар жөнүндөгү жобонун» негизинде даярдалган.

1) Экономикалык нормативдердин сакталуусуна жалпы сереп жана банктын каржылык көрсөткүчтөрү боюнча маалымат

1-таблица. Экономикалык нормативдер жана каржылык көрсөткүчтөр

№ п/п	Экономикалык нормативдер жана каржылык көрсөткүчтөр	30.09.2025	30.06.2025	31.03.2025	31.12.2024	30.09.2024	Нормативдин белгиленген мааниси
Капиталдын көрсөткүчтөрү, миң сом							
1	Базалык капитал (Биринчи деңгээл)	14,273,091	14,473,159	14,599,577	8,230,835	8,260,172	
2	Биринчи деңгээлдеги капитал	14,273,091	14,473,159	14,599,577	8,230,835	8,260,172	
3	Таза жыйынтыктык капитал (ТЖК)	20,602,587	19,107,609	16,967,687	15,481,853	14,445,898	
4	Тобокелдик даражасына жараша бааланган активдер, миң сом	94,222,105	87,875,260	74,987,714	61,675,233	50,442,584	
Активдерди тобокелдик даражасына жараша баалоонун негизинде эсептелген капиталдын адекваттуулук коэффициенттери Бул пункт боюнча маалымат ААК «Мбанк» сайтына жайгаштырылган. Экономикалык нормативдердин сакталуусу тууралуу маалымат: https://mbank.kg/media/about/finance/%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2025.pdf							
Кирешелүүлүк көрсөткүчтөрү							
10	Жалпы пайыздык киреше / жылдык орточо активдер	12.0%	11.5%	13.8%	11.6%	11.3%	
11	Жалпы пайыздык чыгым / жылдык орточо активдер	3.4%	3.2%	2.9%	2.2%	2.2%	
12	Операциялык киреше / жылдык орточо активдер	9.2%	9.6%	10.0%	15.6%	18.1%	

13	Таза пайыздык маржа	11.6%	12.1%	12.1%	11.0%	10.5%	
Активдердин сапаты							
14	Классификацияланган кредиттер / жалпы кредиттер	4.57%	4.11%	4.40%	4.59%	4.76%	
15	Мүмкүн болгон жоготуулар боюнча резервдер (РППУ) / жалпы кредиттер	4.44%	4.20%	4.37%	4.48%	5.20%	
16	Чет элдик валютадагы кредиттер / жалпы кредиттер	2.90%	2.92%	3.22%	3.50%	3.83%	
17	Кредиттик портфель (мезгилдин аягына карата, миң сом)	81,398,567	69,892,019.9	58,719,943.4	46,573,620.7	33,790,732.9	
Ликвидүүлүк							
18	Ликвиддүү активдердин үлүшү КЗ.1	54.2%	56.5%	54.7%	54.2%	69.9%	45%дан кем эмес
19	Ликвиддүү активдер / жалпы активдер	34.72%	37.08%	36.81%	35.19%	48.94%	
Башка экономикалык көрсөткүчтөр							
20	Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулар тобуна берүүгө жол берилген эң чоң суммадагы каражат (тобокелдик көлөмү). (K1.1)	3.4%	3.8%	4.4%	5.3%	4.3%	20%дан ашпаган
21	Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга (же байланышкан карыз алуучулар	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15%дан ашпаган

	тобуна) берилген эң жогорку тобокелдик көлөмү. (K1.2)						
22	Банк менен байланышпаган башка банкка жайгаштырылган каражаттар боюнча берүүгө жол берилген эң чоң суммадагы тобокелдик көлөмү. (K1.3)	3.7%	0.8%	0.4%	5.8%	0.9%	30%дан ашпаган
23	Банк менен байланышкан башка банкка жайгаштырылга н каражаттар боюнча эң жогорку тобокелдик көлөмү (K1.4)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15%дан ашпаган
24	Чет элдик валюталар боюнча активдердин көлөмү милдеттенме лерден ашкан учурларда талаптар бузулган күндөрдүн саны. (K4.2)	0	0	0	0	0	20%дан ашпаган
25	Чет элдик валюталар боюнча милдеттенмелерд ин көлөмү активдерден ашкан учурларда талаптар бузулган күндөрдүн саны. (K4.3)	0	0	0	0	0	20%дан ашпаган

26	Чет элдик валюталар боюнча активдердин көлөмү милдеттенмелерден ашкан учурларда талаптар бузулган күндөрдүн саны. (K4.2)	0	0	0	0	0	20%дан ашпаган
27	Чет элдик валюталар боюнча милдеттенмелердин көлөмү активдерден ашкан учурларда талаптар бузулган күндөрдүн саны. (K4.3)	0	0	0	0	0	20%дан ашпаган

Банктагы Директорлор кеңешинин жана Башкарманын курамы, ошондой эле банктагы акциялардын 5 пайыздан ашыгына ээ болгон негизги акционерлер менен банкка түз же кыйыр түрдө ээлик кылган чыныгы менчик ээлери (бенефициарлары) тууралуу маалымат

2-таблица. Директорлор кеңеши, Башкарма, акционерлер жана бенефициардык менчик ээлери тууралуу маалымат

№ п/п	Директорлор кеңешинин мүчөлөрү	Дайындалган күнү*
1	Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич	15/01/2025
2	Кыргызбаева Асель Жекшенбековна	28/03/2025
3	Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич	31/03/2023
4	Оморкулов Азизбек Пазылбаевич	14/01/2025
5	Абдрашев Нургазы Акунжанович	28/03/2025
	Башкарманын мүчөлөрү	Дайындалган күнү**
1	Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович	15/01/2025
2	Суранаев Кайратбек Джумгалбекович	18/04/2024
3	Торалиев Марат Тынчтыкбекович	29/05/2025
4	Фоменко Сергей Александрович	16/05/2024
5	Райынбекова Миргуль Бейшеналиевна	03/10/2024
6	Огонбаева Кайыргуль Шабдановна	10/04/2025
	Жайгаштырылган акциялардын 5%дан ашыгына ээ болгон акционерлердин тизмеси	% үлүш
1	Бабанов Омурбек Токтогулович	97.9699%
	Банктагы бенефициарлардын тизмеси – түз же кыйыр түрдө акциялардын 5%дан ашыгына ээ болгон адамдардын (жеке же юридикалык жактардын) ысымдары көрсөтүлгөн.	% үлүш
1	Бабанов Омурбек Токтогулович	97.9699%

* Акционерлердин жалпы жыйыны тарабынан шайланган күнү көрсөтүлгөн.
 ** Директорлор кеңеши тарабынан дайындалган күнү көрсөтүлгөн

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылдын 12-октябры №2022-П-12/63-1-(НПА) токтому менен бекитилген “Коммерциялык банктардын капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) боюнча стандарттарды аныктоо жөнүндө нускамага” тиркемеге ылайык, банктын капитал түзүмү төмөндөгү таблицада көрсөтүлгөн.

Берене	Суммасы, тыс. сом	
	30.09.2025	30.06.2025
Биринчи деңгээлдеги капитал		
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал		
Жөнөкөй акциялар	13,537,596	8,700,875
Артыкчылыктуу жыйналбаган акциялар (Биринчи деңгээлдеги негизги капиталдын курамына кирүүгө жол берилген)	0	0
Номиналдык нарктан жогору салым катары киргизилген капитал	0	0
Банктын келечектеги муктаждыктарына арналган резервдер	0	0
Өткөн жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайда (же чыгым)	6,655,448	6,382,685
(-) Учурдагы жылдын чыгымдары	0	0
(-) Материалдык эмес активдер	806,974	606,911
(-)Башка консолидацияланбаган банктарга, каржы-кредиттик жана каржылык эмес уюмдарга болгон акция же капиталдык катышуу түрүндөгү инвестициялар	0	0
(-) Кийинки мөөнөткө жылдырылган салыктык активдер	0	0
Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги негизги капитал	14,273,091	14,473,159
Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал		
Жеке жана юридикалык жактар тарабынан кошумча салым катары киргизилген капитал	0	0

Биринчи деңгээлдеги негизги капиталга кирүүгө жол берилбеген, бирок Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын критерийлерине жооп берген артыкчылыктуу акциялар	0	0
Башка капиталдык инструменттер: мөөнөтсүз субординацияланган карыз	0	0
(-) Консолидацияланбаган банктардын жана каржы-кредиттик же каржылык эмес уюмдардын Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына болгон инвестициялар (эгер колдонулса)	0	0
Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал	0	0
Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги капитал	14,273,091	14,473,159
Экинчи деңгээлдеги капитал		
Учурдагы жылдын пайдасы	5,109,488	3,502,479
Жалпы резервдер (киргизүүгө жол берилген): а) Потенциалдуу жоготууларды жана чыгымдарды жабуу үчүн түзүлгөн «жалпы» резервдер; б) Кредиттерден тышкары башка активдер боюнча потенциалдуу жоготууларды жана чыгымдарды жабуу үчүн түзүлгөн «жалпы» резервдер	1,220,009	1,131,971
Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резервдер	0	0
Консолидациялоо учурунда чет элдик валютаны кайра эсептөөдөн түзүлгөн резервдер	0	0
Пайданы теңдөө (түруктуулук) резерви	0	0
Инвестициялар боюнча тобокелдиктерди жабуу үчүн резерв	0	0
Экинчи деңгээлдеги капиталга кошууга Улуттук банк тарабынан уруксат берилген капиталдын жана карыздык инструменттердин	0	0

бөлүгү		
Экинчи деңгээлдеги капиталга (биринчи деңгээлдеги капиталга кирбеген) акцияларды жайгаштыруудан түшкөн баа менен алардын номиналдык наркынын айырмасы	0	0
(-)Консолидацияланбаган банктардын, каржы-кредиттик жана каржыга байланыштуу эмес уюмдардын Экинчи деңгээлдеги капиталына болгон инвестициялар (эгер колдонулса)	0	0
Бардыгы болуп, Экинчи деңгээлдеги капитал	6,329,496	4,634,450
Бардыгы болуп, таза капитал	20,602,587	19,107,609

Маанилүү фактылар жана өзгөчө (жыйналыштан тышкары) акционерлердин жалпы жыйынынын чечимдери тууралуу маалымат ААК «Мбанк» сайтына жайгаштырылган. Каржылык отчетко тиркеме №1.

https://mbank.kg/media/about/finance/%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2025.pdf

2) Кредиттердин тармактык түзүмү

3-таблица. Кардарлардын кредиттеринин тармактар боюнча бөлүштүрүлүшү

№ п/п	Кардарлардын кредиттеринин тармактар боюнча бөлүштүрүлүшү, миң сом	30.09.2025	30.06.2025
1	Кредиттер жана каржылык ижара, бардыгы болуп:	81,545,767.3	69,892,019.9
2	Өндүрүш үчүн берилген кредиттер	772,583.9	732,803.2
3	Айыл чарба, сактоо жана кайра иштетүү үчүн берилген кредиттер	2,991,197.3	2,604,014.3
4	Соода жана кызмат көрсөтүү тармактарына берилген кредиттер	2,337,668.5	2,194,766.3
5	Курулуш үчүн берилген кредиттер	481,332.6	414,943.5
6	Ипотекалык кредиттер	4,166,181.5	3,592,814.0
7	Керектөөчүлүк кредиттер	62,058,940.3	53,165,305.7
8	Башка кредиттер	8,737,862.9	7,187,372.9

3) Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарынын (ЭКӨС) талаптары менен Улуттук банктын бухгалтердик эсеп жүргүзүү боюнча талаптарынын ортосундагы айырмачылыктар боюнча түшүндүрмө, анын ичинде сандык көрсөткүчтөрдөгү айырмачылыктар.

Банк бухгалтердик эсепти Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына жана Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарынын (ЭКӨС) талаптарына ылайык жүргүзөт. Улуттук банктын талаптары ЭКӨС талаптарынан активдердин наркы төмөндөшүнө байланыштуу резервдерди эсептөөдө жана кардарлардын мөөнөтү өтүп кеткен кредиттери боюнча пайыздык кирешени таанууда айырмаланат. Бул болсо эсеп жүргүзүүдө төмөнкүдөй айырмачылыктардын жаралышына алып келет:

	30.09.2025	30.06.2025	31.12.2024
Кардарларга берилген кредиттер жана башка активдер боюнча Улуттук банктын талаптарына ылайык түзүлгөн наркы төмөндөө боюнча жөнгө салуучу резервдер (РППУ)	(4 079 688)	(3 400 983)	(2 476 989)
Кардарларга берилген кредиттер жана башка активдер боюнча Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарты (ЭКӨС) 9га ылайык эсептелген күтүлгөн кредиттик жоготуулар (ККЖ)	(3 208 826)	(2 626 825)	(1 887 681)

Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	6 655 448	9 885 164	6 493 930
Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	7 161 450	10 315 059	6 830 906
Улуттук банктын талаптарына ылайык отчеттук мезгилдеги таза пайда	5 109 488	3 502 479	6 448 968
ЭКӨС талаптарына ылайык аныкталган отчеттук мезгилдеги таза пайда.	5 278 515	3 595 398	6 550 688
Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарларга берилген кредиттер жана каржылоолор	82 550 636	71 063 110	47 477 690
Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарына (ЭКӨС) ылайык кардарларга берилген кредиттер жана каржылоолор	82 613 903	71 126 377	47 540 956
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка милдеттемелер	6 053 251	6 144 350	6 944 279
Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарына (ЭКӨС) ылайык башка милдеттемелер	6 427 077	6 199 081	6 956 637

Эл аралык каржылык отчет стандарттары менен Улуттук банктын эсеп жүргүзүү талаптарындагы айырмачылыктар боюнча толук маалымат ААК «Мбанк» сайтында, банктын каржылык отчетуна кошулган шилтеме аркылуу берилген.:

https://mbank.kg/media/about/finance/%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2025.pdf

Активдердин наркынын төмөндөшүнө байланыштуу резерв

Кардарларга берилген кредиттер боюнча наркы төмөндөө резервин баалоо Улуттук банктын талаптарына ылайык төмөнкү ченемдик документтердин негизинде жүргүзүлөт: 2004-жылдын 21-июлундагы Улуттук банктын Башкармасынын № 18/3 токтому менен бекитилген (2025-жылдын 18-июнундагы акыркы редакциясы менен) «Активдерди классификациялоо жана мүмкүн болгон жоготууларды жана чыгымдарды жабуу үчүн резервдерге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө жобонун» талаптарына ылайык; 2006-жылдын 2-мартындагы Улуттук банктын Башкармасынын № 5/6 токтому менен бекитилген (2025-жылдын 19-мартындагы акыркы редакциясы менен) белгилүү критерийлерге жооп берген кредиттерди атайын классификациялоо тартибине ылайык. Банк күтүлгөн кредиттик жоготууларды таануу жана эсептөөнү Эл аралык каржылык отчет стандарттарынын (ЭКӨС / IFRS) 9 «Каржылык инструменттер» стандартынын талаптарына ылайык жүргүзөт. Күтүлгөн кредиттик жоготууларды (ККЖ) баалоо модели каржылык инструменттер боюнча 12 айлык мөөнөт ичиндеги же алардын бүткүл мөөнөтү ичинде пайда болушу мүмкүн болгон жоготууларды эсепке алууга негизделет, бул кардарлардын кредиттик тобокелдик деңгээлине жараша аныкталат.

Бул моделди колдонуу кесиптик баалоону талап кылат жана төмөнкү негизги элементтерди камтыйт:

- Дефолт белгилерин баалоо — мында сандык көрсөткүчтөр (мисалы, 90 күндөн ашык мөөнөттүү төлөбөй коюу ж.б.) жана карыз алуучунун финансылык абалынын начарлашы боюнча сапаттык белгилер эске алынат;
- Кредиттик тобокелдиктин олуттуу жогорулашын (СУКР) аныктоо, ал активди жоготууларды эсепке алуу боюнча 1-этабынан 2-этабына өткөрүүгө таасир этет;
- Активдерди этаптар боюнча классификациялоо.:

- 1-этабы — кредиттик тобокелдиктин олуттуу жогорулаш белгилери жок активдер (*Күтүлгөн кредиттик жоготуулар (ККЖ) 12 айлык мөөнөткө эсептелет*).
- 2-этабы— кредиттик тобокелдиктин олуттуу жогорулашы (СУКР) аныкталган активдер (*Күтүлгөн кредиттик жоготуулар активдин бүткүл мөөнөтүнө эсептелет*).
- 3-этабы— дефолт белгилери бар активдер (кардар милдеттенмесин аткарбай калган учурлар).
- Моделде кредиттик жоготууларды эсептөөдө негизги көрсөткүчтөр колдонулат. Алардын катарына дефолт ыктымалдыгы (PD), дефолт болгон учурда карыздын көлөмү (EAD), дефолт учурундагы жоготуулардын үлүшү (LGD) жана дисконттоо үчүн колдонулуучу эффективдүү пайыздык чен кирет. Бул көрсөткүчтөр банктын ар бир кредит боюнча тобокелдик деңгээлин жана мүмкүн болгон жоготуулардын көлөмүн аныктоого жардам берет;
- Баалоо бирдей тобокелдик мүнөздөмөлөрүнө ээ болгон кредиттик топтор боюнча жүргүзүлөт. Мындай топторго керектөөчүлүк насыялар, чакан жана орто бизнеске берилген кредиттер, ири компаниялар үчүн корпоративдик кредиттер, ипотекалык кредиттер, ошондой эле ислам каржылоо принциптерине негизделген керектөөчүлүк, ипотекалык жана корпоративдик каржылоолор кирет;
- Кредиттик наркы төмөндөгөн абалда сатып алынган же түзүлгөн активдер (ПСКО) дефолт тобокелдигинин деңгээлине жараша бааланат. Баалоо карыз алуучунун кредиттик абалы баштапкы таанылган учурдан тартып олуттуу өзгөргөн же өзгөрбөгөнүнө жараша бир же эки мезгил ичинде жүргүзүлөт.
- Божомолдук маалыматтарды колдонуу: модель ар түрдүү экономикалык сценарийлерге негизделген божомолдорду камтыйт жана ар бир сценарийдин ишке ашуу ыктымалдыгы бааланат. Макроэкономикалык көрсөткүчтөр: моделде колдонулган макроэкономикалык божомолдук көрсөткүчтөр (мисалы, инфляциянын деңгээли, пайыздык чендер, ЖИӨ өсүшү, валютанын курсу ж.б.) мезгил-мезгили менен кайра каралып турат. Бул көрсөткүчтөрдүн дефолттун деңгээлине жана жоготуулардын көлөмүнө тийгизген таасири экономикалык регрессия жана талдоо аркылуу бааланат.

Таза пайыздык киреше

Кардарлардын мөөнөтү өтүп кеткен кредиттери боюнча пайыздык кирешени таануу Улуттук банктын талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Ал «Пайыздык кирешени эсептебөө статусун ыйгаруу тартиби жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык ишке ашырылат. Аталган жоба Улуттук банктын Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги № 11/2 токтому менен бекитилген (2024-жылдын 17-январындагы акыркы редакциясы менен).

Эл аралык каржылык отчет стандарттарынын (ЭКӨС / IFRS) 9-стандарты «Каржылык инструменттер» боюнча талаптарына ылайык, пайыздык киреше жана чыгымдар кредиттик наркы төмөндөбөгөн каржылык активдердин валдык (жалпы) баланстык наркына эффективдүү пайыздык ченди колдонуу жолу менен эсептелет. Эгерде каржылык актив кредиттик наркы төмөндөгөн деп таанылса, анда пайыздык киреше мындай активдин таза амортизацияланган наркына колдонулуучу эффективдүү пайыздык чендин негизинде эсептелет. Эгерде каржылык актив дефолт абалынан чыгып, кайра кредиттик наркы төмөндөгөн актив катары эсептелбей калса, анда банк пайыздык кирешени эсептөөнү кайрадан валдык (жалпы) баланстык нарктын негизинде жүргүзөт.

Башкармалыктын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтер

Райынбекова М.Б.